

Жыргалбек Шералиев



Ош 2013

УДК 821.51
ББК 84Ки7-5
Ш-49

Ш-49 Шералиев Жыргалбек
"Үзүлбөгөн үмүттөр", Ош, 2013 36 бет

ISBN 978-9967-03-966-7

Баатыр ақын Жыргалбек Шералиевдин «Үзүлбөгөн үмүттөр» тунгуч ыр жыйнагы Москвадагы «НУР» гезитинин ээси Багытбек Бапанов негиздеген «Москва кайрыктары» адабий клубу тарабынан кызуу талкууга алынып, басмага сунушталды.

Окурмандардын кызуу чөйрөсүнө арналат.

Ш 4702300200-13

УДК 821.51

ISBN 978-9967-03-966-7

ББК 84Ки7-5

©

"ЭР ЖИГИТ ЭЛ ЧЕТИНДЕ, ЖОО БЕТИНДЕ"

Биздин әлибиз қылымдарды карытып өз дилибизди, тилибизди, жана улутубузду сактап калабыз деген нечөндөгөн баатырларыбыз эл үчүн курман болуп келишкен.

Ал эми чыгармачылыкта баатырдык жана турмуштук эпостордон үлгү алып келебиз.

Өкүм сүргөн жылдардын учурдагы баатыр жигиттерибиздин бири, Ак Талаа районунун кулуун Ата Мекен партиясынын лидери, Апрель Революсиясынын баатыры Жыргалбек Шералиевдин чыгармачылык жолуна назар салсак.

Баатырдын жүрөгүнөн, ак дилинөн жараткан ыр саптарында, таптаза бала жүрөгү мөнөн жазған ырларынан жана сүйлөгөнүн сезүнөн баамдоого болот.

Турмуш адам баласын түрдүү боеко салып, тарбиялайт турбайбы биз сөз қылып жаткан Жыргалбек агады жараткан бир гана ак жүрөктүүлүкө тарбиялап, ак иштеп, ак сүйлөгөнгө, ак жүргөнгө үйрөткөн экен.

Демек баатырдык төңдикти, актыктын, адилетчиликтин намызын коргогон, эл үчүн башын сайган адамдар турбайбы.

Айрыкча өз башынан өткөргөн жылдардагы жаштыктын ажарын ачып,

Махабаттан азап тартып, ак сүйүнүн сыйкырдуу күчтөрүнө баа берип, ыйык сезимдерди жараткан.

Турмушта кайдыгер адамдардын бөтин ачкан. Мекенчилдиги келечек муундарга үлгү берет.

Байкоомдо бала жүрөктөгү сезимдер мөннөн жашап, чыгармачылыкты, мекенчилдикти, коомдук иштерди үй-бүлөөсү мөнөн биргө алып кыйынчылыка баш ийбегендигинде турат,

Жан уруп жалаң төш жашап көлгөндиги, эл үчүн табылгыс адам экенин унутпоо көрөк.

Жыргалбек байекенин ыр саптарында жаштарга үлгүлүү жана турмушка болгон кызыкчылыгын арткан касыеттүү жылуулук алууга болот.

Урматтуу окурман сиз баатырдын бала жүрөгүн тыңшап көрүңүз, сизди кайдигөр калтырбаса болгону.

Жыргалбек баатырга чыгармачылыкта ийгиликтерди каалаймын ак жол сизге.

*"Москва кайрыктары" адабий клубунун
жоопту редактору "Жан шерик" жана "Асыл
туррагым" ыр жыйнектарынын автору,
КР улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү
Адашкан Пирматов*



ТААНЫШТАР

Тааныштар ташын болуп турган мөнөн,
Кантейин жүрсөң болду аман эсөн.
Тандалып азайғаның аз көлгөнсип,
Жан дүйнөң аргасыздан көмийт әкен.

Издөймин араңардан асылдарды,
Кыйышпас жан досторум барсынарбы.
Турмушта чырмалышкан чыйыр жолдо,
Жашоодо түйшүк тартып калдыңарбы.

Тааныштар таш боор болуп кеттиңерби,
Бириң да билдирбедин ой пикирди.
Ақындық жүрөк мөнөн ойлой берип,
Амандық арнап келем ак-тилекти.

Кайдасың кара көздүү сулуу кыздар,
Жылмайып карап турган бир көзекте.
Картайып кеткөн мөнөн карындаштар,
Билип кой махабаттын картайбасын.

Тааныштар ташын болуп турган мөнөн,
Таалайга таңсыз турмуш жазган экен.
Качандыр ар -бириңди ойлой берип,
Кайрадан жалгыздыка сиңип кетем.

ҮЗҮЛБӨГӨН ҮМҮТТӨР

Ошол күнү кара басып тунарып,
Жамғыр жаады эч басылбай көгөрүп.
Жолуксам дөп бир өзүңө жаркыным,
Жол торолуп мага каршы түнөрөп.

Кайран үмүт алып учат сапарга,
Жан дүйнөмдү ээлөп алды кусалык.

Мына ушинтип турал жолдо катарда,
Көздөн жашты төгөм күнүм узарып.

Жылдар кетти, мәзгил өттү билинбей,
Көңүл кири эч болбосо жибибей.
Өмүр бою өксүй берүү өзүндөн,
үмүтүмдүн бир үзүлгөн тамчысы.

Асыл ойлор асылганын койбоду,
үзүлбөдү үмүт мени жойлоду.
Сагынычтын саргарганы сезилип,
Жүрөк ооруйт бул жашоого тойбоду.

КҮНҮМДҮК ОЙЛОР

Күн бүркөк бүгүн ачылаар,
Көңүлдөш курбум табылаар.
Арманда калган өмүрдө,
Ачылаар гүлүң ачылаар.

Күн өтөр көңүл жазылаар,
Көңүлдүн кири артылаар.
Көрүнбөй калган махабат,
Гүл кайыр болуп кулпунаар.

Жамғыр жаап бүгүн басылаар,
Көңүлүң кайра ачылаар.
Көөдөндө калган кусалық,
Кек чөптөй болуп тамырлаар.

Күн чыкты, кайтып ал батаар,
Күнүмдүк ойлор жаралар.
Жарылып кетип акыры,
Жай алар жаның жай алаар.

2005-ж. Казань.

ТОЙБОЙ КЕЛЕМ

Тойбой көлөм, бул жашоодо,
Дүкөндөн нан алсам да.
Грамм-грамм жөп койгон,
Арам тамак набайчи.
Кымыз исчөм базардан,
Суусун канбайт чаңқасаң.
Кымызды кургак сүттөн жасашкан.
Суусамырдын кымызы дөп,
Алып сатар алдаган.
Тойбой көлөм,
Базардан эт алгандан.
Арзыбай алган этке басып көлөм,
Карышкырдай жулунган эт сатар,
Этке сөөктү чаптап койгон,
үч жүз грамм таразадан жөп койгон,
Тойбой көлөм.
Дүкөндөн туз алсам да,
Арзыбай алган тузга,
Ичимден туз урсун дөп каргап көлөм,
Тойбой көлөм жашоодо,
Тойбой көлөм,
Ичимден туз урсун дөп каргап көлөм.

КӨҢҮЛ АЙТУУ

Турмушун эшөк араба,
Эчкимди деле караба.
Туулбай бир койсоң нө болмок,
Туткундал турмуш турганда.

Турмуш бир кызык кайгырба,
Таарынба берген тагдырга.
Жашоону урдум дөп койуп,
Аракка досум алдырба.

Жашоодо өткөн турмушуң,
Кайчылаш аял затына.
Жолукса жакшы ак жоолук,
Өтпөптүр өмүр төк гана.

Ушундай жашоо ушундай,
Уланат кәэде ар кандай.
Унутуп өткөн кеткенди,
Адамча жаша алданбай.

Өчөшпө дөле өчөшпө,
Турмушту текке кетирбө.
Өткөн соң өзүң көргөндөй,
Өлүм да көлөт өмүрдө.

БААЛАЙ БИЛ

Баа бөрип жашоонун шартына,
Байкатты баш чайкап кайгыда.
Тагдырым татаалдап күн сайын,
Өмүр да өткөндөй алдыга.

Жалғыздық жашоодо кыйнады,
Жалындар жакшы элө туйлаптыр.
Кайдасың боорукөрим кайдасың?
Таппадым сөндөй адамды.

Жашоого жаңыдан көлгөндө,
Турмуштун чыйырын мөн баскам.
Изилдеп жашоонун таттуусун,
Көңүлгө көп нөрсө батпаган.

Чыркырап чымындај өтүптур,
Жаштыктын жалындуу курагы.
Баалабай баардыгын кетирип,
Баалени башыма үйүпмүн.

1996-ж.

КЕТКИМ КЕЛДИ

Терөлүп жашоого бир эле,
Бактысыз турмушка кабылгам.
Төп көлбей көңүлгө көп нерсө,
Кайдыгер бир жакка баратам.

Оокаттын кулу болуп жашаганча,
Оолактайм тынч жашоонун тарабына.
Ойлорду тилебедим өзү көлди,
Ичимдө намысымды өрттөй бергөн.

Ашыктым көп нерсеге жете албадым,
Арданып ар бир кеткен каталыктан.
Чече албай бул жашоодон көче албадым,
Коштошуп бул дүйнөдөн кете албадым.

СЕЛКИГЕ

Коштошуп артымдан жаш алып,
Калгансың алыштап акыры.
Кол булгап көлгөнсип каараның,
Серпилтип жүрөктүн жакыны.

Жылдар да билинбей өтүптүр,
Бук болуп көңүлгө келиптири.
Секетим сени мен көрө албай,
Жашоодо өмүрүм өтүптүр.

Айланып жаштыкта максаттар,
Алыска сапарды улагам.
Селкини көрө албай мен анан,
Сүйкүмдүү элесиң карманам.

Издөген бакытты алыштан,
Коштошуп артымда калтыргам.
Үмүттер айланып табышкан,
Эстесөм өзүңдү жактыргам.

1976-ж.

АПАМА

Жетим кылбай, жөлгө ургузбай апакө,
Бактың эле балдарыңды өзгөчө.
Ооруп жатып, ойлой берип уулунңду,
Өмүр өттү арман кылып дүйнөдө.

Кош бол апа, коштошуубу түбөлүк,
Жаныңда башты салам түнөрүп.
Арбагың колдоп жүрсүн карындашты,
Кор кылбай багып турду күн өткөрүп.

Арман көп, бага албадым каарыганда,
Максаттар көп, айылымдан алыстарда,
Аргасыз ал бактыма байыр алам,
Алаксып балдар мөнөн тагдырыма.

Алыстайм акырындалап, жылдар өтөөр,
Элесиң ойлоп койсом келип кетээр.
Баш ийип таазим кылып арбагыңа,
Окуймун куран арнап көз өткөнчө.

Коштошууга алым сынбай бүгүн апа,
Бүгүн көлдим күмбөзүңө таазим кыла.
Көле албай жалган өмүр өтүп көтсө,
Арбагың күтүп жүрөөр бул жалгандада.

БУЛ ДҮЙНӨ

Жалғыздыка ойду кыска таштаба,
Бир тагдыр айланты жанына.
Жан болсом бир көлгөн дүйнөгө,
Жалтанып калдымбы жалгандада.

Сагыныч аз калды алдагы,
Сандалган ойлордун узагы.

Жоголгон ойлорду уга албай,
Кулак да укпастан тунарды.

Баскан жол баралбай узарды,
Бактысыз күндөр да кыскарды.
Байкатпай ичимден төк гана,
Аз калды жашоо да аз калды.

Басканда көздөрүм талыды,
Буттар да буугансып тушалды.
Жеткенгө эрким да жете албай,
Бул дүйнө тумандай тунарды.

КЕМ ДҮЙНӨ

Эсимде тартуулабай жакшы нөрсө,
Талпынган канат сынган бир көзектө.
Энчиме тийип калган бакыт күшү,
Уча албай жүргөн экөн бийиктиккө.

Аралап тоолорду жаштайымда,
Үмүтүм сагынычтан үзүлбөгөн.
Келет дөп карааныңды күтө берип,
Көңүлдө өзүң гана жетишпеген.

Кем дүйнө көмчилиги толуктанбай,
Мен өстүм кусалыктан арылбастан.
Кетипсиң тоо койнуна мөни таштап,
Буркурап ыйлап-ыйлап азап тарткам.

Каркыралар кайтып учуп кетиши,т
Карагаттар мөмө берди күз эле.
Айыкпаган дартым калып жүрөктө,
Атам кайтпай калган күнү эсимдө.

1976-ж.

ТИРҮҮЛҮКӨ КУБАНАМ

Ооба дедим, ошол күнду эстөдим,
Жаңылыштық, жаш көзимди кетирдим.
Ошол күнду түшүнө албай өзүмчө,
Ойлорумду ары-бәри элөдим.

Андан бери мөзгил жортуп шамалдай,
Эстөп алып ал күндөргө кайгырмай.
Эмнө мынча тагдырыма туш болгон,
Турмушумду издөсөм да таба албайм.

Байкушмунбу? баш катырып отурмай,
Кәэде арзыбайм жашоо жолду таба албай.
Ойлой берип, ой санаадан айрылып.
Тирүү жүргөн турпатыма кубанам.

Азаптыктын тозогуна батканда,
Ач бөрүүгө алдырбадым бир гана.
Кайра өзүмчө жаңы гана жаралып,
Чыйраламын турмуш шартка жараша.

АТА-МЕКЕН

Ата-журтум өзүң менөн мактанам,
Өмүрүмдү курмандыка чалсам да.
Мейкиндиктин чокусуна жеткендөй,
Алыс жүрүп карааныңдан айланам.

Ала-Тоону эстегендө кубанам,
Акырында сага барып кубанам.
Пири болуп чокулардын үстүндө,
Бүркүт болуп өмүр бою шаңышасам.

Алыс жүрүп карааныңдан айланам,
Ата-Мекен жүрөгүмдө кайнаган.
Султан болуп бөтөн жөрдө жүргөнчө,
Бактылуумун кулун болуп жашасам.

МЕНИН СҮЙҮҮМ

Мөнин сүйүүм, бүтпөс ырым өзүмсүч,
Көңүлүмдө көп нөрсени көрүпмүн.
Сага арнаган баардык жакшы ойлорум,
Билбептирмин ташкын болуп кетерин.

Мөнин сүйүүм жүрөгүмдө экенин,
Кеч болдубу билбей жүрөт дебегин.
Какшай берип карааныңдан калганда,
Кабыргамдын кайышканын билөмин.

Мөнин сүйүүм сулуу таңдын атканы,
Түнү бою кыйнай берген адаты.
Өмүрүмдө өксүй бөрүү өзүндөн,
Таалайымдын тайкы болгон жактары.

Мөнин сүйүүм май айынын аптабы,
Күкүк-зэйнеп шаңшып турган убагы.
Мөзгил өтүп кыйнай берген өзүнчө,
Көздөрүмдүн көтөрө алгыс жаштары.

АТА-ЖУРТКА

Жоголбойлу кыргыздар жоголбойлу,
Намыстанып Ата-журтту ойлойлу.
Керек болсо курман чалып өмүрдү,
Ата-Мекен коркунучта турганда,
Улуу духту көкөлөтүп көтөрүп,
Чет-четинен тентип кетпей баарыбыз,
Улук журттун, улуулугун баалайлы.
Жөрибизди кертип сатып ажоолор,
Өз жерине чыккынчылык кылышкан.
Тектүү жердин тукумдары экенбиз,
Ата-Мекен асылдыгын баалайлыш.
Ансыз дөле өзүбектер кетмөндөп,
Чек араны кызып көле жатпайбы.

Боз талаада боздоп калган бөрүдөй,
Төнтеп басып, төксиз болуп калбайлы.
Ата-журттун жүгүн алган моюнга,
Күйүп бышкан мырзаларды тандайлыш.
Элим, жерим мекенин ыйык туткан,
Чыгаандарын сынга салып карайлыш.
Чыгаандардан чыга албаса мырзалар,
Өз баласын өлүмгө да буйурган,
Курманжандай датка, айымдан тандайлыш.
Чыгат биздөн күйүп бышкан даткалар,
Апрелдин коогалаңы башталып,
Ата-Мекен коркунучта турганда,
Чыкпадыбы чыгаан эже Роза.
Эл журтунун жүгүн алып моюнга,
Төң карады карапайым калкына.
Апрелдө жаңы гана көксө сууп,
Жоготконду толуктай албай турганда,
Түштүктөгү коогалаңы башталды,
Жети ойлонуп бир чечимгө келе албай,
Роза эже күнү-түнү кыйналды.
Башка иш түшүп кыйналганда кыргыздар,
Эже жүрдү эркектөрдөн талаша,
Чындык үчүн чыркырады жан дүйнө,
Жоголбойлу кыргыздар жоголбойлу,
Намызданып Ата-журтту колдойлу.

ӨМҮР

Чиркин жашоо, билинбестен өтүптур,
Акырындап белес жакка жетиптири.
Кырга чыksam карылыгым көрүнүп,
Кайран өмүр мөзгил мөнөн кетиптири.

Тагдыр мени тамашалай береби,
Тайгак кечүү, таштак жолун бөргөнби.
Өйдө жылсам өмүр бою жете албай,
Ушул бойдон жалган жашоо өтөбү.

Мейли мезгил калыбында ага бөр,
Бирок тыңдап турмушуңду кыла көр.
Ата-журтка салым кошуп кымындей,
Сыйлуу болуп из калтырып көте көр.

Чапкан сайын чыга бербейт көз делө,
Майрам болоор мен жашаган көчөдө.
Мына ошондо чәэrim менин жазылып,
Түштүгүмө минөр элөм боз жорго.

Адамбыз да көңүл кайра муздады,
Ачуу шамал жан дүйнөмдү капитады.
Өксүп ыйлап өлбөй жашоо уланып,
Ичөр суумдун түпкүр жагы булакта.

КОШТОШУУ

Эстесем сени сүйүктүүм,
Көзүмдөн жашым кылгырат.
Күтөм дөп айткан сөзүндөн,
Күйгөндөн жүрөк арданат.

Коштошкон ошол айлуу түн,
Антыңа күбөө боло алат.
Алардын баарын унутуп,
Таштап бир кеттиң башкага.

Сүйүктүүм сөндө жол болсун,
Мостойттуң салдың кайгыга.
Коштошуп ошол ак таңда,
Солдатка сапар улагам.

Ак жоолук булгап артымдан,
Күтөм дөп мага кыйкырсан.
Күдүндөп тоолор жаңырган,
Алышып ойнот айылдан,

Акыркы жолу узаткан.
Жан эркөм чыкпай оюумдан,
Алыстап сөндөн айрылгам.

1978-ж.

АТАНЫН САГЫНЫЧЫ

Жол карайм күндө эшикте,
Күтүүнүн жолу эсимде.
Күтпөй бир кантип кое алам,
Сагынып күндө кыйналсам.

Аталык төгүлгөн мээrimim,
Билеби кыздарым билеби?
Апасын ээрчишип кетишкөн,
Күтүүдөн ээнсиrep эригем.

Чарчабайм күтүүдөн эч качан,
Кусалык чалыккан кайрадан.
Келет дөп үмүткө багынып,
Санаадан картайып баратам.

Балалуу болгондо бааларсың,
Атаңдын акыркы кадырын.
Жолукпай жол карап ошондо,
Буркурап аталап ыйларсың.

Силергө өмүрдү бөргөмин,
Сагынып түнөргөн жүрөгүм.
үшкүрүк ташталбай тагдырдан,
Жашоомдо түйшүктү көргөмүн.



ӨКҮНҮЧ

Өткөндү эстеп көңүлүм бүгүн бузулду,
Жаш кезекте кимдер көрбөйт сүйүнү.
Сабыр кылчы, кыйналбагын кымындей,
Айтып берчи арман кылган күнүндү.
Жүрөгүмдү кыйнабачы карандай,
Алсыз болуп, аргам көтип арданам.
Күтүп журуп чарчагандан аргасыз,
Жаш жүрөгүм аргасыздан картайды.
Куса болуп бүк болгонум тарабай,
Аалам жортуп байкуш үмүт чарчабай,
Ырлар жаздым сага арнап тартынбай.
Сен жөнүндө менин тарткан азабым,
Акырында кайғы муңга батамын.
Көздөн жашым мөлт-мөлт болуп төгүлүп,
Аттицин жаштық, арман сүйүү өтүптүр,
Акырындал көрбөн тартып көтиптири.
Жаман сөздүн учкундарын учурup,
Сен тарапка чагылгандай жетиптири.
Чындыкты издең чырыкканда көңүлүм,
Өкүнүчтө өксүп-өксүп кыйналам.
Ички дүйнөм ардангансып өзүнчө,
Түшүнө албай өкүнүчтө кайгырам.
Кайтып көлип карааныңа кабылып,
Айтчы жаным эмнө кордук кылгамын.
Чокко күйбөс, музга тоңбос бул жүрөк,
Каалагандай жашай албай түбөлүк,
Ушак айың шайтан сени азгырды.
Тунгуч сүйүү, чиркин өмүр кор болуп,
Учуп кетти арман кылып азгырып.
Күйүт мөнөн өз жанымды кейитип,
Өткөн күндүн эстелигин тургузуп,
Түбөлүкө калтыра албай кыйналам.
Ички дүйнөм ардангансып өзүмчө,
Түшүнө албай ал сүйүүдөн айрылам.
Элесинди тартып алып кайрадан,
Алыш кетчи мөндө жүргөн сүйүнү,

Сөндөн бөлөк эч бирөнө арнабайм,
Жүрөк ооруп алсыз болуп турганда.
Каяктасың? кандай жашап жатасың?
Бирок эркөм, мен жанында жүргөндөй,
Элес -булас, бир нерсени окшотуп,
Арман кылып, алсыздыка айланып,
Кор болгонду түбөлүкө билбейсин.

Бишкек 1999 ж.

ТҮШҮМДӨ

Түшүмө кирип бир сулуу,
Көздөрү күйөт сүйкүмдү.
Пейлиме менин бергендей,
Периште болуп көрүндү.

Элеси эсте калып калган,
Эстеймин ошол сулууну.
Элдирип жатып уйкумдан,
Эби жок издэйм кайрадан.

Ойгонуп эртө бир жакка,
Күткөнсүп бирөө алышта.
Жоготуп ички дүйнөмдөн,
Түбөлүк калдым арманда.

СҮРӨТҮҢӨ

Сөн тагдырга өмүр бою байыр алган,
Күлүндөгөн көздөрүндөн айланам.
Жанда жүрсөң кадырыңды сөзбегем,
Асылым ай эстеп сени сагынам.

Түгөйлөшүп түшүмө да киресин,
Түшүнбөдүк тирүүлүктүн милдөтин.

Сагынычтын сага арнаган үзүмү,
Сансыз ойго калтыраарын билбегөм.

Кабар укпай канча ирөт жалынам,
Эркимди ээлеп алган элөсиңе.
Сүйлөшөм сөндөн калган сүрөт менөн,
Жолукпай калаарымды сезсөм дөле.

Дагы элө сүрөтүңө карап турал,
Катылып жүрөгүмдө сырлар турган.
Жаңыдан жашоо болуп көлгөн көздө,
Жоготтум бир өзүңдү алсыздыктан.

АДАМДАРДЫ КҮЙНАБАЧЫ СЕН ООРУ

Алсыз оору, алдастаттың оюумду,
Төшөгүмдөн тургузбайсың ойнуңбу.
Ден-соолугум сурап көлсө жакшы адам,
Айтып берем сөнин иттик оюунду.

Асылбачы, өксүтпөчү сөн оору,
Алсыратпа, заарың чачпа суранам.
Өчөрүлтүп өчүң бардай басасың,
Алгансыңбы? албарстынын батасын.

Алсыз оору эрөгишпей көтип кал,
Кумга сицип, сүкка тоңуп өлүп кал.
Адамдарды кыйнай бөрбей жөнү жок,
Ары жака алыс-алыс көтип кал.

Алсыз оору, эмнө мынча өчөштүң,
Жашаймын дөп мөн да абдан күрөштүм.
Айлам көтип алсыз болуп калганды,
Алып көтпе өмүрүмдүн үлүшүн.

ЧЫНДЫККА ЧЫРКЫРАДЫМ

Көнүлгө оор нерсени тутуп алып,
Чыга албай чынжырына байланамын.
Багы жок, баркы жок деп айткандардан,
Өлгүдөй кыйналамын арданамын.

Чыңалып кээ күндөрү кан тамырым,
Чындык деп чыркырады кайран жаным.
Эх шордуу пешенеңе жазылганбы,
Армандуу азап чеккөн чыйырларың.

Адамдарга боорукерлик кылган мөнөн,
Кайрымдуулук кайрылып кайтпайт белем.
Бой көтөрүп көздөрүн май басканы,
Көмсингенсип кээ бирде сүйлөйт экөн.

Мына ушундай жашоонун айлампасы,
Жүмшак болсоң басынтып табалаши.
Түбөлүкө түркүк болуп турчудай,
Адамдардын бири-биринөн айырмасы.

ТАМАРАГА

Бир сулуу бар биздин Көминде,
Аты Тамара тамшандырат көргөндө.
Бою бир токсон беш көлгөн мөнөн,
Акылы мүчөсүнө көлишпегөн.
Башкалардан өзүн өзгөчө сезгөн,
Сүйлөсө бөлөк дүйнөдөн фантастикадан,
Колунан темөнөдөй иш көлбөгөн.
Тааныштар чогулуп Көмидин Орловкасына,
Тамараны дагы чакырышты отурушка.
Аманчылык үчүн деп тос көтөрүп,
Тамара көпөлөктөй көкөлөдү.
Ар кимииз ар кандай милдөт алып,
Тамараны шайладык куурдак курганга.

Оолак турган Туарды от жаккыч,
Бери жакта олтурган Жыргалды,
Тамара шайлап алды жардамчы.
Куурдакты капкара кылып күйгүзүп,
Тузун өчү бардай сээп,
Куурдак жегенге жараксыз болуп калды.
Тамарага эч ким каршы айта албады,
Алгыла-алгыла күйгөн куурдактан,
Тамара бизди какшыктай баштады.
Отту алоолонтуп жагасың дөп,
Туарды тилдөй баштады.
Күйгөн куурдактан бир үзүм жөп,
Күйүт үчүн тузунан сээп,
Уялдык ардандык бирок Тамарага,
Эч бир сөз айта албадык,
Кәэде ушундай болот тура турмушта.

2008-ж.

ЭСТЕГЕНДЕ

Эстеймин, эстөгөндө эстөн тандым,
Элесинң көз алдыма келип калса.
Кайрадан издөө салып жер кыдырып,
Кайтамын кайткыс жолдон арткы жака.

Түшүмө кирген күнү кәэ күндөрү,
Калбады айтылбаган сөзүм деги.
Ооруну тилебөдим өзү көлди,
Орунсуз өткөн күндүн элесиби.

Айтылбай армандуу ойпор дагы,
Ал мөзгил кайрылбады артта калды.
Айланып кәэ күндөрү асыл ойпор,
Жаралап жүрөгүмдү чокко салды.

АДАШТЫРДЫҢ

Кайчылаш турмуш кылбай мындан ары,
Чийип сал, тагдырыма так салбачы.
Көмсингиң кордогонду жаман көрөм,
Талкалап таалайымды талашпачы.

Күткөн мөнөн өтүп жаткан күндөрдө,
Антың аткар, уу чылап бөр эсимдө.
Ажак көлбөй, аргасыздан өлтүрүп,
Күнөөнү көмкөрүп кой бейитиме.

Кайчылаш турмуш кылбай мындан ары
Күйөөм дөп сыйлабадың эр катары.
Бой көтөрүп көкөлөдүң көп эле,
Көгүчкөндөй көтөрбөсөм мен дөле.

Адаштырдың ажал мага жетпесе,
Көмсингиниң күнөөм менин бар бөлө.
Сурактардың суусу жетсе жүрөкө,
Кордобогун мөн көңүлчөөк жән эле.

ҮМҮТТҮ ӨМҮР

Үмүттү өмүр бою сыйлоо көрек,
Көңүлдү күчтүү ойлор ээлөп турса.
Сөнделип бул дүйнөдөн кете электө,
Сезерсинг ырысқынын даамын тата.

Чече алсаң турмушунду ойдогудай,
Чече алсаң сүйгөнүңдүн сырын баалай.
Бул жашоо төлөгейи тегиз болмок,
Табышмак бул өмүрдүн куну ушундай.

Кутулуп бул турмуштун чынжырынан,
Чындыкты таба албадым чыркыраган.
Акылым адилетке жеткөн мөнөн,
Айрымдар жүрөт тұра чындыкты
бурмалаган.

ЖИГИТ АРМАНЫ

(Поэма)

Ак-Талаанын Кадыралы жеринде,
Болуп өткөн бул окуя бир кезде.
Тоо киндиктүү аймак болгон айылда,
Тимур менен Жамила да чоңойуп,
Кой кайтарып сүйүү болгон эрмеги.
Уккуң келсө уккун жигит арманын,
Ыр түрүндө айтайымбы сырларын.
Оор тагдырга кырсык басып кабылган,
Кандай кыйноо азаптарды тарткамын.
Эстебөөгө байкуш жүрөк түтпөдү,
Тирүүлүктө эстей жүрүү милдетим.
Ушул ырды арнайм сага эстелик,
Жамиланы бүгүн көлип эскөрип.
Бирге жүрүп, бирге окуп мектепте,
Тоого чыгып кой кайтарып кез-кездө.
Жан эркем дөп сүйгөн элем ынакты,
Чындал жүрүп жалынына күйгөмүн.
Бир күн көчкө бакыт күшүн кармашып,
Койду жайып Кош-Дөбөнүн бөтине.
Ала чыккам кара мылтык колумда,
Мылтыгымды сурай бердиң жармашып,
Кыйа албадым бердим сага мылтыкты.
Кой тосууга чуркап көле жаткансың,
Ажал сени чалып жыкты бутуңдан.
Кырсык экен ок жаңылды жаңырып,
Кыздын үнү апалаган жаңырып.
Кара чачың ак жүзүңө жабылып.
Ошол замат кырсык басты айланам,
Чачың ылдый ағып жатты кызыл кан.
Эмне болду шайтан айдап айланам,
Түшүнө албай, ишөнө албай кыйналам.
Ичте калган сырларымдан айрылам,
Ок жаңылды кырсык басты карандай.
Өзүңө-өзүң ок жаңылтып байкабай,
Эх Жамила тоолор калды муңайып,

Гүлдөр чыгар жыл айланып сумсайып.
Мурункудай кайталанбай жашоодо,
Мезгил ағып, жылдар өттү айланып.
Күнөөлү деп сот чечимин чыгарган,
Көп жыл бою мен түрмөдө олтургам,
Таазим кылып күмбөзүңө келгемин,
Жүрөгүмдөн арман ойду чыгарып.
Кош Жамила, арбак сыйлап күнөөлүдөй
турамын,
Шоорду тагдыр алсыздыка айланып,
Мезгил жетип оо дүйнөгө салганда,
Жансыз барып сага жакын жатаармын.

БИР СУРОО

Эмнө үчүн? суроо өзү кыйнай берет,
Чубалжып ойлор деле келе берет.
Азап го айланчыктап туруп алып,
Бутундан тартып сени жыга берет.

Эскербей коюу дөги мүмкүн эмес,
Сырлары чечилбестөн бул дүйнөнүн.
Бул жашоого конокко көлгөн мөнен,
Өмүр бир, бир тамчыга тете белем.

Дүйнөнүн ой жетпеген чексиздиги,
Миллион көрөмөтин берип турган.
Өзгөрүп элүү жылда элдин нугу,
Жүз жылда жер кыртыши өсүп турган.

Чексиздик кайсыл жолго баарыңды,
Билбеймин эмнө ишти кыларымды.
Жарп этип жалган өмүр өтүп кетсө,
Айтарсың арман кылган бир адамды.

КЫЗДАРЫМА

Алыста жүргөн кыздарым,
Ай менен күндөй самадым.
Аттарын айтып кайталап,
Амандык салам узаттым.

Балдарым менин байлыгым,
Барыңды эстейм ар дайым.
Көзүмдөн жашым кылгырып,
Сагыныч санаа тарткамын.

Сансыз бир ойлор учканда,
Садага болуп кетсөмби.
Сар оору болуп жүректө,
Салпылдап учуп жетсөмби.

Кымбат го мага кыздарым,
Кымындей ойду таппадым.
Кыдырып дүйнө жүзүнөн,
Кыздарым абдан сагындым.

Аман жүр эми алыста,
Айтпаймын сөздү мөн башка.
Аткарып бала милдетин,
Һәнтымак бизди жандаса.

Мен өтсөм жалғыз дүйнөдөн,
Арман жок менде сөз башка.
Атаңдын атын өчүрбөй,
Алып жүр кызым тек гана. 2011-ж.



КАРЫЛЫК

Карылыхай карылыхай,
Кайдан сага кабылдык.
Бутум ооруп чыдатпай,
Отурамын кайгырып.

Карылыхай карылыхай,
Жаштык көздөн айрылдык.
Кайтып көлбейт он сегиз,
Кеч ойлондук кыйналып.

Карылыхай карылыхай,
Мәзгил мәнен айландык.
Өмүр кыска экенин,
Эми сәзип байкадык.

Карылыхай карылыхай,
Кайсыл жолго байландык.
Отуз жаштын омогун,
Көз алдымдан айлантып.

Карылыхай карылыхай,
Кайда барып такалдык.
Бутум ооруп жыла албай,
Көздөн жашым айланып.
Карылыхай карылыхай.

1990-ж.

АҚЫНДЫК ОЙЛОР

Атадан алтоо болсок да,
Ар жалғыздык башта бар.
Энедөн экөө болсок да,
Ээнсиреген күндөр бар.
Мончоктой болгон аялдан,
Ажыраган күндөр бар.

Адашып кээде турмушта,
Алсыз болгон күндөр бар.
Алганың сулуу жар болсо,
Азгырып көткөн бирөө бар.
Күлүк болсо мингениң,
Алсам дөгөн ач көз бар.
Бирде жигит ит минөт,
Бирде жигит жип минөт.
Азапты чөгип акыры,
Алданып калган күндөр бар.
Өзөктөн күйгөн өрт жаман,
Өздөн чыккан жат жаман.
Күйгүзүп кээде жашоодо,
Сындырып салган мындан бар.
Атанаын баркын баалабай,
Акмак чыккан бала бар.
Өксүтүп кээде туртушта,
Өмүрдү алган мындан бар.
Эненин сөзүн укпаган,
Ээн баш өскөн кыздар бар.
Турмуштун жолун таба албай,
Талаада калган күндөр бар.
Таң агарып күн чыгаар,
Күн кызарып ал батаар.
Ичөр сууң түгөнсө,
Узай турган күн да бар.

УШУНДАЙ БЕЛЕ УШУНДАЙ

Ушундай бөлө ушундай,
Улачы ойду тартынбай.
Артында калган жашоонүн,
Өкүнбөй турган жаныңдай.
Өзгөрүп турмуш бат элө,
Өзүндө күнөө бар бөлө.
Өкүнтүп таштап сыйздатып,
Өмүрдү алдың жөн элө.

Кээ күнү жалғыз өзүмчө,
Кыйналып ыйлап дүйнөдө,
Кайгырып жүрөк картайып,
Өксүдү жашоо өмүрдө.
Ушундай бөле ушундай,
Сапарды кайра уламай.
Алыстап мөндөн качпачы,
Арманды мага такпачы.
Чиритип ойдун жакшысын,
Күйткө мени салбачы.
Сүйдүрүп коюп жүрөктү,
Жүзүмдү көөлөп салбачы.
Күнөөсүз кыйнап адамды,
Кор болгонду байкачы.

ЖАМГЫР

Бул дүйнөгө түркүк болуп турчудай,
Сыноолордон өтө албастан кыйналам.
Бул жашоодон кимдер гана өтпөгөн,
Кыйыры чексиз бул ааламга таң калам.

Мына карайм, булуттардын арасын,
Күн чыгышка сапар улап алгандай.
Көрүп туруп адамдардын кылганын,
Көз жаш төгүп жамгыр болуп жаагандай.

Жамгыр жааса, жазыла албай кыйналам,
Жандан өтүп жалғыздыка айланам.
Ошол күнү кара басып сөн кеткөн,
Өкүнүчтө жүрөк муздайт кайрадан.

Таш боор тагдыр тызылдатса ичимди,
Сенби-мөнби күнөөлөбөйм эч кимди.
Таалайыма мөн бактыма жазылган,
Табигаттын кудай бергөн энчиси.

2012-ж.

ЫСЫК-КӨЛ

Ысык-Көл сөндөн көтө албайм,
Тутулуп туулган балаңдай.
Жәэгінде басып далайга,
Өмүрдү улап алчуудай.

Ысык-Көл сөндөн көтө албайм,
Энчимди бүгүн алчуудай.
Толкунду тосуп кол мәнен,
Сырдашым болуп калчуудай.

Ысык-Көл сөндөн көтө албайм,
Сұктанып карайм талыбай.
Ай көлсүң жаткан кәбелбей,
Әч жерден сөндөй таба албайм.

ЧҮЙ

Койнуңдан кагылайын Чүй берекем,
Мен өстүм кучагында аман- эсөн.
Студенттик күлгүн көз курагымды,
Өткөргөм сыймықтанып сени менен.

Койнуңдан кагылайын Чүй берекем,
Кызгалдак гүлдү дагы төрип көлем.
Кыз жандап, кызды сүйүп ошол көздө,
Түйшүктүү көп нөрседен алыс бөлем.

Алыстан сапар алып кайра көлем,
Кете албай отурамын өзгөчө мен.
Жаз келсө жанга сүйкүм күтүүдөгү,
Жашоодон жалтанбастан өмүр сүрөм.

ӨЗҮҢ ТАЛДАЧЫ

Акындыктын атын чаап сапарымда,
Москва кайрыктары өзүң талда.
Көңүлгө толбой калса жазгандарым,
Саяпкер болуп мага өзүң тапта.

Ал тоолордо көптөн бөри болбодум,
Мени сүйүп кучагына катчуу эле.
Шылдыраган булактардын үндөрү,
Амандашып учурашып турчуу эле.

Көп жыл бою ой макасттан чыга албай,
Шаар турмушу жутуп алды өмүрдү.
Анан калса бакыт таап калаадан,
Төө көтөргүс турмуш бууду көңүлдү.

Эми башка өзгөрүлдү бир башка,
Балдар ёсту орустарга жанаша.
Аалам кезип айлымды мөн сагынам,
Баргым келет ойнот жүргөн сырдашка.

Киндиң каным тамган ошол мекендө,
Бүгүн кирип атам менин түшүмө.
Окурмандар окуур менин ырларым,
Окубастан калып калсан өкүнбө.

КАНДУУ ОКУЯ

**7-апрель 2010-жыл эркиндик үчүн курман
болгон эр азаматтардын эстелигине
арнайм.**

Демократия эркин жашоо,
Эл үчүн эч жемишин бербеди.
Карапайым элдө жашоо кыйындап,
Эл байлыгы ит бекерге сатылды.

Эсил кайран СССРди эстешип,
Ээси ооду элдин көтти айласы.
Кетсин! кетсин! деген жыйын көбөйүп,
Чыркыраган чындык күчөп баратты.
Чыдай албай кылганына чоңдордун,
Нараазычылык катуу күчөп эл жерде,
Оттой күйгөн күйүп бышкан жигиттер,
Ак үй жака ташкын суудай баратты.
Апрөлдин жети дөгөн күнү эле,
Чындыкты издөп чыркыраган кыргыздар,
Жерди саткан ажообузга нараазы.
Жетип калдык мына ак үй жанына,
Мен жанымда бир жаш бала көлө аткан,
Мұрт жығылды кара өзгөйдүн огунаң,
Чачырады баш сөөгү таамай тийгөн

ажалдан.

Каран түшүп күн басылбай жаап турган,
Коркуп көтип колдон бери сүйрөдүк,
Ал баланы алып көтти тез жардам.
Ажал менен окко каршы кармашып,
Кайра тартпай төмөр торго бараттык.
Көрөр күндүн, ичер суусу бар экен,
Таамай аткан октор биздөн адашып,
Эл жамынган бийлейм дөгөн мырзалар,
Кайда экенин издейм таппайм кылчайып.
Төңкөрүштү кылган карапайымдар,
Мұрт көткени сексенди ашып баратты.
Ошолорду көргөн сайын буркурап,
Үйлап турдук көздөн жашты ағызып,
Кайраттанып октон коркпой бараттык.
Аккан кандар жаанда сууга айланып,
Сөлдөй ағып дарыяга кошулган,
Арбактары учуп жүргөн балдарга,
Жылда келип "Кара-Ташка" сыйына,
Куран окуйм таазим кылыш аларага.
Силер өлгөн жоксуңар,
Жылдар өтөр, мезгил өтөр,
Күн күркүрөп, шамал айдал келерсинг,
Кара туман жаанга айланып тунарып,

Накта сөнин чөриң ошондо жазылып,
Ала-Тоого (аянтына) жамғыр болуп

төгөрсүн.

Апрелдө окуяны эскөрип,
Пайдаң тийип суусап турган даракка,
Табигаттын көркүн ачып ажайып,
Тамыр жайып таза өсүп келерсиң.
Сөн өлгөн жоксун!
Мезгил жортуп кайра кайтып көлесиң,
Бейкүттүкта жашап жаткан элиңе,
Сөөк агарып, амандыгын тилерсиң.
Өмүр каарып биз да кайтып барганда,
Талдан чыгып кимдин кандај экенин,
Мезгил өзү тектаганын көргөзүп,
Арбак урган ақмактарды кубалап,
Каапырларга кошуп салып таштайбыз.
Ак-караны ажыратып ошондо,
Азатыктын духун өйдө көтөрүп,
Ата-журтка таза урукту сөбебиз,
Тамыр байла, таза өскүн деп түбөлүк,
Бөлүкчөбүз тамыр байлап көгерүп,
Таза адамдын төрөлүшүн күтөбүз.
Манас туулар, Чынгыз туулар кылымдарды
карыйтар,

Ыйык туткан кудай берген мекөндө,
Улутубуз уругубуз кыргыздар.

2011-ж.

КУСАЛЫК

Тагдырым менин тамаша,
Таалайга күндөр жанаша.
Жылыштрай азыр жүрөктү,
Жылмайган жүзүң алыста.

Көрүшпөй калдык көп күндөр,
Көөдөндө муздайт көңүлдөр.

Аралық улам алыстап,
Арманда өттү өмүрлөр.

Мәндеги ойлор жыйылбай,
Бир нерсө жетпейт кыйындай.
Көңүлүм чөгүп көп өтпөй,
Көзүмдөн учкан турнадай.

Тар болуп турмуш баратса,
Тагдырды мәндөн талашпа.
Жоготуп алсыз дүйнөмдөн,
Жолум жок ойдан адаша.

Кеттиң го кеттиң кылчайбай,
Кәэр айттың аны унуптайм.
Чубатып көңүл тазасын,
Жылыбай койдум бир дагы.

Таптың го сен да таптың го,
Тайгак бир жолду бастың го.
Аңтарып баардык дүйнөмдү,
Азапка салып кеттиң го.

Жоготтум баардык нөрсөмди,
Сүйүнү дагы сезимди.
Тамактын тузун биле албай,
Кем болуп калды бул дүйнө.

Кара дөп акка алмашып,
Калдымбы алсыз чырмашып.
Чыңалып ойдун сырлары,
Чыга албай калдым адашып. 2013-ж.

ЗАМАНА

Оо жараткан! ыйман тилөп сыйынам,
Бир чеги жок бул бузулган дүйнөдөн.
Алла талла, кудай сөндөн суранам,
Адамдарга бир тартипти кылбасаң.

Оо жараткан! тобо кылдым сыйынам,
Бир жааралып миллиондуң арасынан.
Ата-энөмдин арбагына сыйынып,
Куран окуп, таазим кылып көлө атам.

Оо замана! куурулганын карасаң,
Адамзатың жырткыч болуп бараткан.
Бир-бириң ырысқысын талашып,
Акыр заман, жок болууну каалашкан.

Бул дүйнөнү каптап кетсө кыямат,
Топон сууга айланамын көтөмин.
Жаңы жерди каймактатып жаратып,
Кайра жаңы бул дүйнөгө келемин.



МАЗМУНУ

"Эр жигит эл чөтиндө, жоо бетиндө"	3
Тааныштар	5
Үзүлбөгөн үмүттөр	5
Күнүмдүк ойлор	6
Тойбой көлем	7
Көңүл айтуу	7
Баалай бил	8
Көтким келди	9
Сөлкүгө	9
Апама	10
Бул дүйнө	10
Көм дүйнө	11
Тириүлүкө кубанам	12
Ата-Мекен	12
Мөнин сүйүүм	13
Ата-журтка	13
Өмүр	14
Коштошуу	15
Атанын сагынычы	16
Өкүнүч	17
Түшүмдө	18
Сүрөтүнө	18
Адамдарды кыйнабачы сөн оору	19
Чындыкка чыркырадым	20
Тамарага	20
Эстөгендө	21
Адаштырдың	22

Үмүттү өмүр	22
Жигит арманы	23
Бир суроо	24
Кыздарыма	25
Карылык	26
Ақындық ойлор	26
Ушундай бөле ушундай	27
Жамғыр	28
Ысық-Көл	29
Чүй	29
Өзүң талдачы	30
Кандуу окуя	30
Кусалык	32
Замана	34

Адабий- көркөм басылма «Үзүлбөгөн үмүттөр»

**Редактору: Адашкан Пирматов
Техредактору: Акылбек Тойчубаев
Корректору: Ыкыбал уулу Элдияр**

Төрүгө бөрилди 20.09.2013. Басууга 10. 10. 2013 ж.
Кагаздын форматы 84x60. 2,25 б.т. Бүйрутма №95.
Нускасы 200.
Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү 236.
